



ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдарынын финансылык туруктуулугун камсыз кылуу боюнча ченемдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө

“Камсыздандыруу жана камсыздандыруу иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 82-беренесинин 3-бөлүгүн ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Камсыздандыруу келишиминдеги айрым тобокелдик боюнча жоопкерчиликтин максималдуу көлөмү өздүк каражаттардын суммасынын 20 пайызынан ашпайт деп белгиленсин.

2. Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнө карата төмөнкүдөй талаптар белгиленсин:

1) жүктөлгөн камсыздандырууну, аннуитеттик камсыздандырууну жана такафул ислам принциптери боюнча камсыздандырууну кошкондо, камсыздандыруунун жана кайра камсыздандыруунун ыктыярдуу жана милдеттүү түрлөрү боюнча иш жүргүзгөн камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюму үчүн 150 000 000 (жүз элүү миллион) сомдон кем эмес өлчөмдө;

2) кайра камсыздандыруу боюнча гана иш жүргүзгөн камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюму үчүн – 300 000 000 (үч жүз миллион) сомдон кем эмес өлчөмдө;

3) Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналардын аймагында кайра камсыздандыруу боюнча гана иш жүргүзгөн камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюму үчүн – 100 000 000 (жүз миллион) сомдон кем эмес өлчөмдө;

4) камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) брокери үчүн – 1 000 000 (бир миллион) сомдон кем эмес өлчөмдө.

Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдарынын жана камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) брокерлеринин уставдык капиталы Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында улуттук валютада гана түзүлөт.



ДОКУМЕНТ ЭЛЕКТРОНДУК САНАРИП
КОЛТАМГАСЫ МЕНЕН БЕКИТИЛГЕН

3. Төмөнкүлөр бекитилсин:

1) Камсыздандыруу уюмдары тарабынан камсыздандыруу (техникалык) резервдерин жайгаштыруу эрежелери 1-тиркемеге ылайык;

2) Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюму үчүн пруденциялык ченемдер жөнүндө нускама 2-тиркемеге ылайык;

3) Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу уюмдарынын камсыздандыруу (техникалык) резервдерине чегерүүлөрдүн ченемдерин эсептөө тартиби жөнүндө жобо 3-тиркемеге ылайык.

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 5-августундагы № 500 “Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу уюмдарынын камсыздандыруу (техникалык) резервдерине чегерүүлөрдүн нормативдерин эсептөөнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-ноябрындагы № 265 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 5-августундагы № 500 “Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу уюмдарынын камсыздандыруу (техникалык) резервдерине чегерүүлөрдүн нормативдерин эсептөөнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө” токтому;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 25-ноябрындагы № 299 “Камсыздандыруу келишиминдеги айрым коркунучтар боюнча жоопкерчиликтин максималдуу көлөмүн белгилөө жөнүндө” токтому;

4) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-январындагы № 3 “Камсыздандыруучу уюмдар тарабынан камсыздандыруу (техникалык) резервдерин жайгаштыруунун эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтому;

5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 26-августундагы № 485 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтомунун 1-пункту;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-июнундагы № 292 “Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдары жана камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) брокерлери үчүн уставдык капиталдын минималдык өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө” токтому;

7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-ноябрындагы № 608 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтому;

8) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 673 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2016-жылдын 1-июнундагы № 292 “Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдары жана камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) брокерлери үчүн уставдык капиталдын минималдык өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө” токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтому;

9) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-октябрындагы № 658 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-июнундагы № 292 “Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдары жана камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) брокерлери үчүн уставдык капиталдын минималдык өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому;

10) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомунун 1-пунктунун үчүнчү абзацы;

11) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-майындагы № 222 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомунун тиркемесинин 2-пункту.

5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы**

А.А. Касымалиев



ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении нормативных правовых актов по обеспечению финансовой устойчивости страховых (перестраховочных) организаций

В целях реализации части 3 статьи 82 Закона Кыргызской Республики «О страховании и страховой деятельности», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить, что максимальный объем ответственности по отдельному риску в договоре страхования не может превышать 20 процентов от суммы собственных средств.

2. Установить следующие требования к минимальному размеру уставного капитала для:

1) страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей деятельность по добровольным и обязательным видам страхования и перестрахования, включая вмененное страхование, аннуитетное страхование и страхование по исламским принципам такафул, в размере не менее 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) сомов;

2) страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей деятельность исключительно по перестрахованию, – в размере не менее 300 000 000 (триста миллионов) сомов;

3) страховой (перестраховочной) организации, осуществляющей деятельность исключительно по перестрахованию на территории свободных экономических зон в Кыргызской Республике, – в размере не менее 100 000 000 (сто миллионов) сомов;

4) страхового (перестраховочного) брокера – в размере не менее 1 000 000 (один миллион) сомов.

Уставной капитал страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров формируется исключительно в национальной валюте в коммерческих банках Кыргызской Республики.

3. Утвердить:

1) Правила размещения страховыми организациями страховых (технических) резервов согласно приложению 1;

2) Инструкцию о пруденциальных нормативах для страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 2;

3) Положение о порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) резервы страховых организаций Кыргызской Республики согласно приложению 3.

4. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) резервы страховых организаций Кыргызской Республики» от 5 августа 2009 года № 500;

2) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) резервы страховых организаций Кыргызской Республики» от 5 августа 2009 года № 500» от 5 ноября 2010 года № 265;

3) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении максимального объема ответственности по отдельному риску в договоре страхования» от 25 ноября 2010 года № 299;

4) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил размещения страховыми организациями страховых (технических) резервов» от 5 января 2011 года № 3;

5) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 26 августа 2014 года № 485;

6) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров» от 1 июня 2016 года № 292;

7) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 23 ноября 2016 года № 608;

8) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров» от 1 июня 2016 года № 292» от 14 декабря 2016 года № 673;

9) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской

Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров от 1 июня 2016 года № 292» от 11 октября 2017 года № 658;

10) абзац третий пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка» от 4 сентября 2018 года № 417;

11) пункт 2 приложения к постановлению Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка» от 4 сентября 2018 года № 417» от 13 мая 2019 года № 222.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

**Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики**

А.А. Касымалиев